

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР  
АКАДЕМИЯСЫНЫН ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ  
ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ**

**ЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ  
КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ**

**КУСЕЙИН КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ  
БИШКЕК МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ**

**Д 10.23.667 ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ**

**Кол жазма укугунда  
УДК: 821:82.6 (575.2) (043.3)**

**Ажыбаев Артур Шарапидинович**

**Кыргыз адабиятындагы эпистолярдык  
форманын өнүгүү тенденциялары**

**10.01.01 – кыргыз адабияты**

**Филология илимдеринин кандидаты  
окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн  
жазылган диссертациянын  
АВТОРЕФЕРАТЫ**

**БИШКЕК – 2024**

Диссертациялык иш Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун “Кыргыз адабияты” бөлүмүндө аткарылды.

**Илимий жетекчи:** Акматалиев Абылдаражан Амантурович филология илимдеринин доктору, профессор Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун директору

**Расмий оппоненттер:** Искендерова Суусар Искендеровна филология илимдеринин доктору, Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин профессору

Казакова Нурзат Аскarovна филология илимдеринин кандидаты, доцент, Эл аралык Ала-Тоо университетинин филология кафедрасынын магистратура жана докторантура бөлүмүнүн координатору

Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты кафедрасы. Дареги: 722600, Нарын шаары, Сагынбай Орозбак уулу кеч., №25


**Жетектоочу уюм:**

Диссертация 2024-жылдын 27-сентябринда saat 13.00 до Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана адабият институту, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети жана Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетине караштуу филология илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертацияларды коргоо боюнча түзүлгөн Д 10.23.667 диссертациялык көнешинин жыйынында корголот (Бишкек шаары, Фрунзе көчөсү, 547). Диссертацияны коргоо боюнча видеоконференцияга кирүү шилтемеси: <https://vc.vak.kg/b/102-pms-mzx-aj>

Диссертация менен Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Борбордук илимий китепканасынан (Дареги: 720071, Бишкек ш., Чүй проспекти, 265а), Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин (720033, Бишкек ш., Фрунзе көч. 547), К. Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин китепканаларынан (722044, Бишкек ш., Ч. Айтматов проспекти, 27) жана Кыргыз Республикасынын Улуттук аттестациялык комиссиясынын электрондук порталынан теменкү шилтеме [https://stepen.vak.kg/d\\_10\\_23\\_667/123653/](https://stepen.vak.kg/d_10_23_667/123653/) боюнча тааныштууга болот.

Автореферат 2024-жылдын 27-июнунда таркатылды.

Диссертациялык көнештин окумуштуу катчысы, филология илимдеринин кандидаты

 Ыйсаева Н.Т.

## ИШТИН ЖАЛПЫ МУНӨЗДӨМӨСҮ

Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Адабий көркөм чыгармачылыкта кат формасын колдонуу байыркы мезгилдерде эле колго алынган. Антикадагы адабий салт боюнча каттар ойду жана сезимдерди билдириүүдө башка жанрлардан кем калышпай, учурашуу менен башталган бардык чыгармаларды өз ичине камтып, формасынын ар түрдүүлүгү менен айырмаланып турган. Бирок, күнделүк кат менен адабий каттардын жанрды чегинде бүдөмүк учурлар көп болгон. Себеби, белгилүү бир учурга, белгилүү бир адамга карата жазылган каттар, сырткы формасы боюнча жеке адамга бағытталғаны менен түркү максатында жалпы окурманга арналғандыктан, алар дароо адабий-публицисттик чыгармачылыктын энчисине айланып кеткен. Ошондуктан, изилдөөчү А.Н.Семёнов: “Антикалык маданияттын эпистолярдык жанрга болгон мамилеси, чынында, каттын авторунун болуп өткөн окуя тууралуу маалыматтарды гана жеткирбестен, анын каты башка замандаштарына, жада калса кийинки доордогу адамдарга да жеткиліктуү болот деген ишенимде болушкан” [Семёнов, А. Н. Культура эпистолярного жанра [Текст]: кн. для учителя / А. Н. Семёнов. – Ханты-Мансийск: АУ ДПО ХМАО, 2017. – 14-б.], - дейт.

Кат жазуу өнерүнүн мейкиндик-мезгилдик алкактагы ордун туура түшүнгөн антикалык сез чеберлери анын талаптарын, спецификасын так сактоого умтулушкан.

Негизинен, эпистолярдык форманы иликтөө иштери тарыхый-маданий бағытта, тилдик аспектиде жана көркөм адабият жаатында колго алынгандыгын көрүүгө болот. Бирок, мынтай иликтөөлөр дүйнөлүк, орус жана башка элдердин адабият тааннуу илимдеринин алкагында аткарылып келгендигин эске алсак, анда кыргыз адабиятындағы эпистолярдык форманын табияты иликтенбей, аткарған функцияларынын “бүдөмүк” бойdon тургандыгы көрүнөт. Башкача айтканда, кыргыз адабиятындағы аталган форманын максат-милдеттери, колдонулуш өзгөчөлүктөрү, теориялык-практикалык маселелери ушул кезге чейин комплекстүү талдоого алынбай келген. Ошентип, адабий көркөм чыгармачылыкта антикалык баалуулуктардан сууруулуп чыгып, анын өнүгүшүнө өз салымын кошкон, жеке спецификалуу жанрдык белгилерге, типтерге жана түрлөргө бөлүнгөн эпистолярдык формага кыргыз адабиятында дээрлик көнүл бурулбай келген.

Учурунда европа адабиятында көнүл бурулбай келген. Изилдөөчү А.Сарафанова таамай белгилегендай, “Жеке адамдын жан дүйнөсүн ачып берүүдө европа романдарынын башында туруп, антикадан

берки адабий кызықчылыкты туудурган бул жанр XVIII күлгүмдүн ақырына чейин гана жашап, андан кийин адабий чөйрөдөн чөттеген” [Сарафанова, А. А. Классическая форма эпистолярного романа и ее трансформация в XX веке [Электронный ресурс] / А. А. Сарафанова. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/klassicheskaya-forma-epistolyarnogo-romana-i-ee-transformatsiya-v-hh-veke>. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 29.09.2021).] Бирок, эпистолярдык форма көркөм чыгармачылыкта колдонуудан таптакыр чыгып калган эмес. Анын айрым түрлөрү бүтүнкү мезгилдин адабий туундуларында да кенири колдонулуп келе жатат. Буга карабастан, аталган форманын илимий-теориялык базасы, жанр катары бөтөнчөлүктөрү, классификациясы тууралуу атайын изилдөөлөрдүн жоктугу – улуттук адабияттагы эпистолярдык форманын табиятын толук жана ар тараалтуу түшүнүүгө өз кедергисин тийгизип келет. Демек, эпистолярдык форманын кыргыз адабияттындагы колдонулуш өзгөчөлүктөрүн, жанрдык табиятын, орду менен ролун, өнүгүү тенденцияларын, түрлөрү менен формаларын ар тараалтган ачып көрсөтүү – илимий ишибиздин актуалдуулугун туюндурат. **Диссертациянын темасынын негизги илимий изилдөө иштери менен болгон байланышы.** Диссертациялык иштин темасы КР УИАнын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институтунун илимий изилдөө багытына жана илимий демилгесине шайкеш тандалып, аткарылды.

**Илимий иштин максаты жана милдеттери.** Иштин максаты – кыргыз адабияттындагы эпистолярдык форманын өнүгүү тенденцияларын ар тараалтан ачып көрсөтүүдө турат.

Кездегөн максатты ишке ашыруу учун төмөнкүдөй милдеттер алдыга коюлду:

1. Эпистолярдык форманын изилдениш тарыхына байланыштуу эмгектерди анализдөө;

2. Эпистолярдык форманын жанрдык аныктамаларын, жеке өзүнө таандык белгилерин, түрлөрүн жана өнүгүү тарыхын талдоого алуу;

3. Кыргыз адабияттындагы эпистолярдык форманын генезисин, өнүгүү багыттарын талдоого алуу;

4. Жеке адабий каттардын спецификасын, өзгөчөлүктөрүн ачып көрсөтүү;

5. Кыргыз адабияттын поэзия, проза жанрларында эпистолярдык форманын өнүгүү тенденцияларын талдоого алуу;

6. Кыргыз адабияттын жанрларында эпистолярдык форманын функцияларын анализдөө.

**Илимий иштин жаңылыгы.** Илимий иште алгачкы жолу кыргыз адабияттындагы эпистолярдык форманын колдонулуш өзгөчөлүктөрү

анализге алынды. Улуттук адабияттагы эпистолярдык форманын генезисине кайрылып, анын баштаты элдик оозеки чыгармачылык менен таш жазма эстеликтеринде жаткандыгы аныкталды. Кат формасынын көркөм чыгарманын тутумунда аткаралган кызматтары белүнүп көрсөтүлдү. Кыргыз адабияттындагы эпистолярдык форманын жанрдык табиятын ачып берүү аракети көрүлдү. Каттарды колдонуунун илимий-теориялык аспекттери талдоого алындып, көркөм чыгарманын тутумундагы ээлеген орду аныкталды. Поэзия жана проза жанрларында каттардын өнүгүү тенденциялары ачылып берилди.

**Илимий иштин практикалык мааниси.** Диссертациялык иштин материалдары кыргыз адабияттынын жанрдык системасындагы эпистолярдык форманын орду менен ролу тууралуу келечекте жүргүзүлүүчү илимий изилдөө иштерине илимий-теориялык жактан өбелгө болуп бере алат. Алынган жыйынтыктар жогорку окуу жайларында, орто мектептерде адабият сабагын, илимий окууларды уюштурууда, курсук жана квалификациялык иштерди аткарууда материал болуп бере алат. Филология багыттындагы студенттерге, изденүүчүлөргө, аспиранттарга жана окумуштуу-методисттердин иштерине илимий-методикалык маалымат катары салымын кошот.

### Коргоого коюлуучу жоболор.

1. Эпистолярдык форма – адам баласынын тили пайда болгонго чейин эле күндөлүк-турмуштук мамилелерде, маалымат берүү процессинде колдонулган, кийинчөрөк, философиянын, дидактиканын, аナン барып көркөм адабиятка оогон чыгармачылыктын өз алдынча жанрларынын бири;

2. Кат менен жазуунун генезиси бир: биринен экинчисин ажыратып кароого мүмкүн эмес. Эпистолярдык форманын жанрдык табиятын туюндуурган аныктамалары, спецификалуу белгилери, түшүнүктөрү, жеке түзүлүшү, өнүгүү тенденциялары бар;

3. Кыргыз адабияттындагы эпистолярдык форманын бир бутагы элдик оозеки чыгармачылыктын үлгүлөрүндө жатса, экинчи бутагы таш жазма эстеликтеринде, эпитафияларда жолугат. Үчүнчү бутагын жазгыч акындардын чыгармачылыгынан көрүүгө болот;

4. Адабий каттар – калемгерлерин жеке чыгармачылык тағдырларын, алардын оош-кыйыштуу учурларын, башка калемгерлер менен болгон мамилелерин таамай көрсөтүүчү жанр;

5. Кыргыз адабияттын поэзия, проза жанрларында эпистолярдык форма лирикалык каармандардын кайрылуусун, үмүт-тилектерин, көз караштарын, жагдай-шарттарын билдириүүдө, кат формасындагы арноо ырларын жазууда, сатириалык формадагы кайрылуу ырларын, поэмаларын жазууда кенири колдонулган;

6. Кыргыз адабиятындагы эпистолярдык форма ар түрдүү кызматтарды аткарат: сюжетти өнүктүрөт, каармандардын ички дүйнөсүндөгү өзгөрүүлөрдү көрсөтөт, психологиялык ал-абалдарын чагылдырат.

**Изденүүчүнүн жеке салымы.** Диссертацияндагы эпистолярдык форманын өнүгүү тенденциялары, жанрдык табияты, поэзиядагы, про-задагы колдонулуш өзгөчөлүктөрү, аткарған функциялары тууралуу сунушталган илимий-теориялык көз караштар изденүүчүнүн жеке салымы болуп саналат.

**Диссертациянын илимий жыйынтыктарынын аprobацияланышы.** Диссертациядан алынган илимий жыйынтыктар баяндама түрүнде Ч.Айтматовдун 95 жылдыгына карата “Манас жана Чыңгыз: улуттук нарк-насил, элдик таалим-тарбия жана ааламдашуу” жана академик Б.М.Юнусалиевдин 110 жылдыгына карата “Б.М.Юнусалиев – улуу агартуучу” атальшындагы эл аралык илимий-практикалык конференцияда, КР УИАнын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту өткөргөн илимий-практикалык конференцияларда, семинарларда чагылдырылды.

**Диссертациянын жыйынтыктарынын илимий макалаларда толук чагылдырылышы.** Изилдөөнүн негизги жоболору сегиз (8) публикацияда ачылып берилди. Тема боюнча жарық көргөн макалалардын жалпы баллы – 119.

**Диссертациянын түзүлүшү жана көлөмү.** Диссертациялык иш киришүүдөн, уч баптан, алты бөлүмдөн, балтар боюнча кыска корутундулардан, пайдаланылган адабияттардын тизмесинен турат. Иштин негизги бөлүгүнүн көлөмү – 157 бетти, адабияттардын тизмеси кошулганда 176 бетти түзөт.

## ИЗИЛДӨӨНҮН ЖАЛПЫ МУНӨЗДӨМӨСҮ

**Диссертациянын киришүү бөлүмүндө** иштин жалпы мунөздөмөсү, теманын актуалдуулугу, максаты жана милдеттери, жаңычылдыгы, теориялык-практикалык мааниси, коргоого коюлган негизги жоболор жана изилдөөнүн жыйынтыктарынын аprobацияланышы берилди.

Биринчи бап “Эпистолярдык форманын илимий-теориялык негиздери” деп аталац. Бул бапта эпистолярдык форманын изилдеништарыхы, теориялык-методологиялык негиздери жана өнүгүү эволюциясы анализге алынып, көтөрүлгөн маселеге байланыштуу илимий эмгектерге обзор берилди.

### 1.1. Маселенин изилдениш тарыхы.

Кат боюнча жазылган эн алгачкы илимий-методикалык колдонмо б.з. II кылымда жаралып, “Каттардын типтери” деп аталац, мында

каттын жыйырма бир түрү бөлүнүп көрсөтүлөт [Зорина, Н. В. Социология. Психология. Философия. Типологическая классификация писем [Электронный ресурс] / Н. В. Зорина. – Режим доступа: [http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik\\_soc/99990201\\_West\\_soc\\_2008\\_2\(10\)/3.pdf](http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik_soc/99990201_West_soc_2008_2(10)/3.pdf). – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 10.10.2021).].

Орто кылымдарда каттардын кырк бир түрү бөлүнүп чыгып, мазмуну кескин өзгөрүүгө дуушар болот. Каттын учурашуу салтындагы сылыктык византиялыктардын титулдарды көкөлөтүүсүнүн таасиринде өз маанисин жогото башттайт. Мындаи тенденция батыш Чыгыш элдеринде капкачан эле болгондугун окумуштуу Макелек Өмүрбай биздин замандын 840-847-жылдарындагы Кыргыз кагандыгы менен Кытай падышалыгынын кат алышууларынын мисалында ачып көрсөтүүгө аракет жасайт: “...бул каттарда Кыргыз хаганынын аты аталбаган. Себеби, илгерки салттарда баш кишилердин (хаган, падышалардын) өз аттары аталбай, урмат, мансап аттары аталган. Ошого бул каттарда “хаган, хан” деп айтылган” [Макелек, Өмүрбай. Каттардын каторулушу жөнүндө [Текст] / Макелек Өмүрбай // Кыргыз мамлекеттүүлүгү жазма булактарда. – Бишкек, 2016. – 71-б.].

Көрүнүп тургандай, кат жазуу салтындагы мындаи өзгөчөлүктөр мезгил өткөн сайын улам жаңыланып, ошол Орто кылымдарда эпистолярдык форманын өнүгүүсүндө эки тенденция ачык байкалат:

1. Калемгерлердин философиялык, этикалык-эстетикалык көз караштарын билдириүү үчүн эпистолярдык формага кайрылган учуруу. Бул тенденцияга ылайык, эпистолярдык форма чиркөө башчыларынын ди-диактикалык кайрылуу каттары, авторлордун ойдон чыгарылган риторикалык каттары аркылуу өнүгүп жүрүп отурган;

2. Эпистолярдык форманын көркөм чыгармачылыктын өз алдынча жанры катары өнүктүрүлүшү. Бул тенденцияга ылайык, эпистолярдык форма Орто кылым адабиятына мүнездүү болгон “сентиментализм” ба-гытын өөрчүгүүгө көмектөшкөн. Чыгармачылыкта катты колдонуунун жанрдык алкагы кеңейип, көркөм адабиятта “кат түрүндөгү романдар” деген жаңы түшүнүк пайда болгон.

Кайра жарапалуу доорунда эпистолярдык форма интеллектуалдык баарлашуунун ыкмасы катарында өз кызматын улантат. Батыш адабиятындагы мындаи тенденциялар канатташ жашаган элдерге да өз таасирин тийгизбей койгон эмес. Айталы, орус адабиятында эпистолярдык форма кенири өнүгүү жолуна түшүп, каттын стилдери боюнча атайдын эмгектер пайда болот. Айталы, Н.Г.Кургановдун “Письмовник” (1769) деген эмгеги, 1829-жылы жарық көргөн “Новом и полном письмовнике...”, 1889-жылы “Сборник советов и наставлений” деген эмгекте,

1890-жылы жарык көргөн “Жизнь в свете, дома и при дворе” деген эмгектерде кат жазуунун талаптары, түзүлүшү тууралуу көптөгөн маалыматтар көлтирилет.

Казак адабиятында эпистолярдык форманын табиятын талдоого алган эмгектердин бири М.Ауэзов атындагы адабият жана искусство институтунун кызматкерi Ж. Т. Калижаровынын “Казак адабиятындағы эпистолярдық жанрдың тарыхы” (2017) аттуу көлөмдүү изилдөөсүн айтууга болот. Анда автор казак адабиятынын атактуу өкүлдерүнүн эпистолярдық мурастарын анализге алган.

Кыргыз адабиятындағы эпистолярдык формага байланышкан маселелер айрым адабиятчы-окумуштуулардын эмгектеринде камтылган. Айталы, адабиятчы-сынчы К.Асаналиев “Майдан” романынын майданында” (2008) аттуу көлөмдүү макаласында өзүн түйшөлткөн түмөн суроолорго жооп издейт. Романда колдонулган каттардын табияты тууралуу: “Бул автордун манера күткөндүгүнөн эмес, сүрөттөлүп жаткан окуялардын бөтөнчөлүгүнө байланыштуу муктаждык”, - деп белгилеп, “...эпистолярдык форма романдын көп тармактуу сюжетинде коммуникативдик функцияны аткарат” [Асаналиев, К. А. “Майдан” романынын майданында [Электрондук ресурс] / К. А. Асаналиев. – Режим доступа: <https://adabiyat.kg/ke-eshbek-asanaliev-majdan-romanupun-majdanynda/>. – Загл. с экрана. – (Кайрылуу күнү: 20.02.2023).] - деген жыйынтыкка келет.

Адабиятчы-сынчы К.Артықбаевдин “XX кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхы” (2003) аттуу эмгегинде С.Карачевдин “Эркисиз күндердө” повестинин ийгилик-кемчиликтери талдоого алынып: “Чыгармада образдын кыймыл-аракетин, ички дүйнөсүн көрсөтүүнүн ордуна автордук баяндап берүү менен маалымдоо аракети үстөмдүк кылат” [Артықбаев, К. XX кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхы [Текст] / К. Артықбаев. – Бишкек: ТАС ЖЧК, 2004. – 80-б.], - дейт. Мындай тыянакка келүүгө себеп болгон жагдай чыгармадагы Жунуштун болжошкон жерге келбей калышы менен байланыштырылат.

Албетте, повесттеги эпистолярдык форманын жанрдык табиятына, айрыкча, сүйүү каттарынын табиятына, аткарған функциясына терен маани берилбөгендигинен улам, К.Артықбаев ушундай жыйынтыкка келсе керек. Эгерде, чыгарманын концепциясы социалисттик реализмге негизделсө, каармандардын образдары, кыймыл-аракеттери эпистолярдык форманын талаптарына баш иймек эмес, бардык иш-аракет ақылга салынып, интригалардын изи айдан ачык көрүнмөк.

Академик О.Ибраимовдун “XX кылымдын кыргыз адабияты” (2015) аттуу көлөмдүү эмгегинин 6-главасында эпистолярдык форма-

нын өнүгүү жолунда конкреттүү коомдук-саясий окуялар менен түздөн-түз байланыштуу болгон мезгили – 1941-1945-жылдардагы Улуу Ата Мекендик согуш экендигин айтат. Окумуштуунун пикиринде, согуш маалында адабиятта эл-жерди коргоо идеясы алдыңкы сапка чыгып, натыйжада, кат формасы тыл менен фронттун байланышын чындалган негизги каражатка айланган.

Адабиятчы-окумуштуу Садык Алахан “Казыбектин Сталинге ыр менен жазган каты тууралуу” деген макаласында жазгыч ақындар чыгармачылыгындағы эпистолярдык форманын табиятына кайрылат.

Жогоруда аталган эмгектер диссертациябызда өзөк катары кызмат кылышып, кыргыз адабиятындағы эпистолярдык формага байланыштуу илимий изилдөөлөрдү улантуу – келечектин иши экенин айгинелеп турат.

Жыйынтыктап айтканда, эпистолярдык форманын илимий-теориялык негиздерин иликтөө иши антикадан башталып, азыркы мезгилге чейин жанрдык-тематикалык, теориялык-методологиялык, типологиялык-классификациялык жана тилдик-стилдик жана адабий-көркөм аспекттерде иликтенип келет жатат.

**1.2. Эпистолярдык форманын генезиси, классификациясы, жанрдык табияты.** Албетте, эпистолярдык форма өз алдынча жанр катары калыптанганга чейин эле адамдар ортосундагы маалымат алмашуу процессинде каттын ар кандай түрлөрү жана формалары кенири колдонулган. Тил пайда болгонго чейин адамзаттын мындай аракети жансоо, үн, кыймыл-аракет, белгилер же символдор аркылуу ишке ашырылса, кийинчөрээк ал белгилер жазуунун пайда болушуна шарт түзгөн. Ал эми кат жазууга умтуулган адам баласынын алгачкы аракеттери, дүйнө түшүнүктөрү, аңчылыгы, турмуш-тиричилиги, жоокерчилиги аскага, ташка, чопого, жыгачка, бамбукка, папируска чегилген сүрөттөрдө, эпитафияларда сакталып калган.

Бирок окумуштуу В.М.Найдыш “сүрөттүү каттарга” чейин эле адамзат “предметтик каттарды” колдонуп келгендигин баса белгилеп: “Предметтик каттар – бул бир адам тарабынан жасалма түрдө жаратылган (же табигый нерселерден куралган) буюм-тайымдардын жыйындысы” - деген аныктамага токтолот [Найдыш, В. М. Концепции современного естествознания [Текст]: учеб. / В. М. Найдыш. – изд. 2-е., перераб. и доп. – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. 192-б.].

Айрым изилдөөлөрдө [Сказочная, Н. Славянские наузы: схемы плетения и секреты волшебных узелков [Электронный ресурс] / Н. Сказочная. – Режим доступа: <https://www.hnh.ru/culture/Slavic-naughty-scheme-weaving-secrets-of-magic-knots>. – Загл. с экрана. – (Дата обра-

щения: 29.03.2023.)] предметтик каттар менен катарлаш колдонулган “түйүндүү каттардын” табияты тууралуу кызыктуу маалыматтар көлтирилет. Ар башка элдердин дүйнө түшүнүгүнө жараша “түйүндүү каттардын” атальштары да ар бөлөк болуп, байыркы Кытгайда “дешен”, Түштүк Америкадагы индеецтерде “кипу”, Түндүк Америкалык индеецтерде “вампум”, ал эми славян элдеринде “науз” деген атальшка ээ болгон. Буларды бириктирген жагдай – түйдөктөлгөн жип аркылуу ар түрдүү түйүндөр түйүлүп, сыймалар токулуп, символдор түшүрүлүп, алар жагдай-шартка жараша ар түрдүү маанилерди туюндурган. Демек, “предметтик” жана “түйүндүү каттар” эпистолярдык форманын башатын түзүп, ал эми “сүрөттүү каттар” андан кийинки этабын түзөт деген ойдобуз.

**“Кыргыз адабиятындагы эпистолярдык форманын башат-булактары”** деп аталган экинчи бап эки бөлүмдөн турат.

### 2.1. Кыргыз адабияттагы эпистолярдык форма – изилдөөнүн объективиси катары.

**Изилдөөнүн объективиси.** Чынында, кыргыз калемгерлери эпистолярдык форманы чыгармачылыктагы көркөм каражат катары колдонуп, көбүнчө, ойду берүүнүн ыкмасы иретинде пайдаланышкан. Айрым жазуучулар катты сюжетти өнүктүрүү учун, кээ бир учурда эпизоддук окуяларды чагылдыруу максатында, ошондой эле, чыгарманын сюжеттик-композициясын формасын кат түрүндө берген учурларын көздешет. Маселенин езегү – улуттук адабияттагы каттардын табиятын толук анализдеп, жанрдык белгилерин тактап, көркөм чыгармачылыктагы аткарған кызматтары, өнүгүү тенденцияларын анализдө жагдайы менен тыгыз байланыштуу болгондуктан, кат формасы колдонулган көркөм туундулар, алардын аткарған функциялары, максат-милдеттери – илимий иштин изилдөө объективисин түзүштөт.

**Изилдөөнүн негизги предмети.** Эпистолярдык форманын адабий каттар тобуна кириччү калемгерлердин жеке каттары жана алардын көркөм фантазиясынан улам пайда болгон каттарды анализдө – илимий иштин предметин түзөт.

Чынында, кыргыз адабиятындагы эпистолярдык форманын генезиси элдик оозеки чыгармачылык менен байыркы жана ортоқ-турк урууларына таандык таш жазма эстеликтерине барып такалат. Анткени, элдик оозеки чыгармачылыктын жанрларынан эпистолярдык форманын ар түрдүү үлгүлөрүн көрүүгө болот. Айталы, С. Орозбаковдун вариантындагы “Манас” эпосунун “Чон чабуул” бөлүмүндө Манас кандарга элчи жөнөтүп, төмөнкүдөй мазмундагы кат жазат:

Мен, канкор Манас деп айтат,  
Тилимди билген калайык  
Тилим менен келсин деп,  
Тил билбеген жүрт болсо,  
Тилмечи жооп берсин деп,  
Катымды көрүп келсин деп,  
Канкор Манас деп жазган,  
Атымды көрүп келсин деп,  
Так кырк күнде келгин деп,  
Ал кырк күнден калганың  
Талкаландың, билгин деп.  
Жалғызың кой да, жаамың кыл,  
Жетөөң эмес жети кан,  
Жетимишиң чогулуп,

Жеңер жерин камын кыл![ Манас [Текст]: эпос / Сагымбай Орозбаковдун варианты боюнча; башкы ред. Ч. Т. Айтматов. – Фрунзе: Кыргызстан, 1982. – 4 китеп. 36-б.]

Мазмуну кыскартылган Манастын бул каты “Өкүм каттарынын” катарына кирет. Катта адресат таамай көрсөтүлгөн. Маалыматтык бөлүгүндө жети канга айбат көрсөтүп, алардын чогулуп келчү күнүн белгилеп, келбесе таш-талканы чыгарын эскеертип, өкүмдүгүн салып турганы байкалат.

Кыргыз элинин көнжэ эпосторунда да эпистолярдык формага кенири орун берилген. Айталы, “Эр Табылды”, “Саринжи, Бекөй”, “Жаңыл Мырза”, “Эр Солтоной” сыйяктуу көнжэ эпостордо да эпистолярдык форманын бир нече түрлөрү колдонулган.

Кыргыз адабиятындагы эпистолярдык форманын экинчи канатын таш бетине чегилген жазма эстеликтер менен байланыштырууга болот. Бир караганда, жөнөкөй эле жан-жаныбарлардын, адамдардын, колдонулган буюм-тайымдардын элеси тушурулгөнү менен, чындыгында, алар купуя, баа жеткис сырларды камтып турушат. Алыска узабай, Саймалы-Таш сүрөт – жазма сырларын талдоого алган изилдөөчү Л. Жусупакматов: “...мындай жазмалардын топтолушу жана окулушу зарыл. Өзгөчө, булардын каттык түзүлүшүн билүү абзел”, – дейт [Жусупакматов, Л. Саймалы-Таш сүрөт жазма сырлары [Текст] / Л. Жусупакматов. – Бишкек: Илим, 1999. – 2 китеп, 5-б.].

Ал эми фольклор менен таш жазмаларында көздешкен кат формасынын Ортоқ түрк адабиятында орун алыши аталган жанрдын бул тилкедеги адабият учун да маанилүү болгондугун айгинелейт. Айталы, Баласагындык Жусуптун дастанынын “Күттүү билим” атальшы да

жөн жеринен эмес. Анткени, кут – “бакытка, гармониялуу турмушка жетүүнүн бирден - бир жолу, кут – бакыт менен билимдин өз-ара карамы-катьшы, диалектикасы. Кылымдарды карыткан көптөгөн муундардын ақыл-эсинен ныкталган билимдердин системасы өзүнүн табияты боюнча Кут, Бакыт болуп эсептелет” [Баласагын, Ж. Куттуу билим [Текст]: дастан / Ж. Баласагын; байыркы түрк тилинен котор. Т. Козубеков. – Бишкек: НИК фирмасы, 1993. – 469 б., 7-б.]. Ал эми куттун катка сыйдырылышы – символикалуу десек ашыкча болбос. Себеби, чыгарманын өзөгү Акдилмиш менен Өткүрмүштүн суроо-жоопторуна, диалогуна жана да кат альшууларына негизделет.

Кат формасы жазгыч акындар чыгармачылыгында дагы орун алган. Айталы, Молдо Багыштын, Казыбек казалчынын кат түрүндөгү ырлары эпистолярдык форманын айрым үлгүлөрүндө жазылган. Айталы, Молдо Багыш Сарыбай уулунун куугунтукталып, түрмөгө түшкөнгө чейинки ырларынын арасында “Сулайманга кат” деген көлөмдүү ыры бар. Чыгарма эпистолярдык форманын “Эсендиң кат” түрүндө жазылган. Молдо Багыштын бул чыгармасы кат жазуу салтындан дагы антикадан бери келе жаткан эрежелерге толук жооп берет. Анда автор менен адресат, маалыматтык бөлүк менен коштошуу бөлүгү, кат соңундагы жооп жазып туруга болгон өтүнүчтөр, тилемтер, автор, эпистолярдык форманын спецификасы талап кылган жагдайлар тегиз орун алган.

Казыбек казалчынын кат формасына кайрылуусу окумуштуу С.Мусаевдин баамында: “...качкында жүргөндө, камакта отурганда, журтуна салам-дуба түрүндө кат жазуу зарылдыгы келип чыккандыгы” менен байланыштырылат. [Казыбек [Текст] / түз. С. Мусаев. – Бишкек: [б-сыз], 2007., 4-б.]. Акындын куугунтукта журуп, камакта жатып жазган ырларынын арасында “Казыбектин карындашы Калдыкка түрмөден кайрат айтып жазган каты”, “Казыбектин аялына жазган каты”, “Казыбектин Беккелдинин кызына жазган каты”, “Казыбектин Сталинге жазган каты”, “Оренбургдан жазган кат” деген чыгармалары эпистолярдык формага мисал боло алат.

**Жыйынтыктап айтканда**, элдик оозеки чыгармачылык менен акындар поэзиясында калыптанган эпистолярдык форма кийинчөрөк профессионал жазма адабияттын өкулдөрү тарабынан колго алынган.

**2.2. Жеке адабий каттардын спецификасы.** Адабий көркөм чыгармачылыкта эпистолярдык форма эки мааниде чечмеленип журөт. Биринчисин – “адабий каттар” маанисінде калемгерлердин бири-біrine жазылшкан жеке каттары түзсө, экинчиси – кат формасында жазылган адабий-көркөм туундулар маанисінде колдонулат.

Эпистолярдык форманын биринчи маанидеги чечмелениши –автобиографиялык фактылардын жан дүйнөнү иликтөөдөгү ролун анытаса, кат түрүндө жазылган адабий туундулар чыгармачылыкта каармандардын жан дүйнөсүн чагылдыруунун эң ишенимдүү ыкмасы катары колдонула баштаган. Биринчи мааниде, көңүлдүн борборунда чыгарманын өзү эмес, аны жараткан автор турган.

Адабий нұктагы жеке каттар советтик түзүлүштүн алдыңыз жылдарында эле актуалдуу боло баштаган. Айталы, чыгармачылығы совет өкмөтүнүн кысымына туш болуп, жеке тағдыры трагедиялуу учурлар менен коштолгон жазгыч акындардын арасында Казыбек казалчы да болгон. Кезегендө, акындын казалдары ооздон-оозгө өтүп, элге кенири тарап кеткен. Биз талдоого алып жаткан кат формасындағы ырлар да анын чыгармачылыгынын бир бөлүгүн түзөт. Анткени, анын куугунтукта жүрүп, камакта жатып жазган кат формасындағы ырлары бар. Айталы, “Казыбектин Сталинге жазган катын” мисал келтирүүгө болот.

Калемгерлердин чыгармачылыгында жеке кат жазышуунун дагы бир тарабы – айрым калемдештеринин, коомчулуктун алардын чыгармачылыгына болгон мамилесинен, берген баасынан улам пайда болорун айтууга болот. Айталы, акын М.Элебаевдин жеке каттары УИАнын Кол жазмалар фондусунда сакталып, кийинчөрөк О.Сооронов тарабынан “Жарыяланбаган чыгармалар” (1990) китебине киргизилген. Мурай Элебаев өзү чыгармачылыкка, жазуучулук өнөргө өзгөчө маани берген. Аталган китепте Мурай Элебаевдин Мухтар Ауэзовго жазған каты чакан каты бар. Анын мазмунун мынданай:

“Жолдош Мухтар.

Быйыл Кыргызстан Мамлекеттик басмасы тарабынан Жамбылдын ырларын бастырууну планга кийирдик эле. Бирок, бул китең көптөн бери бул жактан табылбады. Ошондуктан, жолдоштук иретинде сизди жибертер деген үмүт менен тобокел кылышп ушул катты жазууга туура келди. (Мүмкүн болсо өтө тезирээк).

Андан соң, сиздин “Көк серек”, журналдагылардан башка, балдар үчүн атайы басылып чыкты деди эле. Ошону да кошо жиберсөнiz мындан бетер жакшы болор эле.

Ушуну менен катар дагы бир сез: казак тилинде басылып чыккан көркөм адабияттарды биз жакка жиберип турву жагын эскере жүрсөнүздөр. Сиздин эмгектериңизди “Таш түлөктөн” башкасын көрэлекпиз.

Ошентип, жогорку өтүнүчтөр орундала турган болсо, төмөнкү адреске телеграм берип койсануздар, издең убараланбай тапкандай бололу.

Фрунзе.  
Киргосиздат. Элебаев М.

28-январь, 1938-жыл” [192. Элебаев М. Жарыяланбаган чыгармалар. / [Текст] / Сооронов О.-Ф., Адабият, – 1990, 146-б.].

Көрүнүп тургандай, бул кат, бир караганда, “Өтүнүч катка” дал келгени менен мазмундук жактан “Тобокел катына” жакын турат. Автор муның да моюнга алат. Катта абзац менен башталган уч бөлүк бар: бириңчисинде, Жамбылдың ырларын чыгаруу, ага байланыштуу эмгектердин жок болуп жаткандыгы; экинчиси – М. Ауззовдун “Кек серегинин” балдарга арналган вариантын салуу өтүнүчү; үчүнчүсү – казак тилиндеги китеңтериди жиптерип туруу суралычы. Ошентип, М.Элебаевдин бул каты “Тобокел катынын” улгусунө дал келет.

Жыйынтыктап айтканда, жеке адабий каттардын жазылуу тарыхы ар тараалтуу: бир жагынан, тигил же бул авторлор менен чыгармачылык багыттагы ой бөлүшүү, жеке жагдай-шартынан кабар берүү, сын айтуу, сынга жооп айтуу корунуштөрү менен коштолсо, экинчи жагынан, адабий чыгармачылыктагы достук, кызматташтык, эриш-аракактык мамилелерди билдириүү максатында, үчүнчү жагынан, ички сезимдерди билдириүү, өтүнүч, таарыныч, сурныч, ашыктык сезимдерин камтуу учун колдонулгандыгын баса белгилөө зарыл.

“Кыргыз адабиятындагы эпистолярдык форманын көркөм функциялары” деп аталган үчүнчү бап да эки бөлүмдөн турат.

**3.1. Кыргыз адабиятынын поэзия, проза жанрындагы эпистолярдык форма.** Кыргыз адабиятынын тарыхында кат формасындагы ырлар улуу муундагы акын-жазуучулар А.Токомбаев, М.Элебаев, К.Баялинов, Ж.Жамғырчиев, А.Токтомушев, Т. Уметалиев, Ж. Турусбеков, Ж. Бекенбаев, А. Осмонов, К.Маликов жана андан кийинки поэзиянын өкүлдөрү тарабынан да колго алынган. Аталган акындардын чыгармачылыгындагы эпистолярдык тенденциялардын бири – алардын ыр түрүндөгү “лирикалык кайрылуу” жанрына басым жасап, көпчүлүгү ушул нұктагы ырларды жаратышкандыгын айтууга болот. Айталы, кыргыз эл акыны А.Токомбаевдин “Жооп кат” деген ыры 1930-жылдары жазылып, лирикалык каармандын кайрылуусу иретинде жарык көрөт. Ырдын мазмуну лирикалык каармандын жаштыгына кайрылып, кооптонуусун ачык билдириген, мамилени ишеним менен бекемдөө талабын койгон эпистолярдык форманын лирикалык кайрылуу түрүндө жазылган.

Ырдын тексти – монологто негизделсе, темасы – эки ортодогу мамиледе адал болууга чакырык таштайт. Түзүлүшү жагынан ыр уч бөлүктөн туруп, анын бириңчисинде лирикалык каармандын “эселек” кези, жетимдикти женип чыккан жаш курагы баяндалып, ал эпистолярдык форманын “жагдай-шарттан кабар берүү” талабына дал келет.

Мезгилдин сыйып өткөнүнө, “алтын кез” закымдап кеткенине, турмуш шары экөөнү бирдей өзгөрткөнүнө таң берген лирикалык каарманырдын экинчи бөлүгүндө эпистолярдык форманын талабына ылайык риторикалуу суроо узатат.

Ырдын үчүнчү бөлүгү ортодогу мамиледе ак болууга үндөп, эпистолярдык маанидеги ыр түрүндөгү каттын соңу, жыйынтыгы иретинде карапалып, лирикалык каармандын ачык кооптонуусун туюндурат.

Чынында, кат түрүндөгү ырлар – бул адресатка багытталган лирикалык каармандын ой жоруулары, өткөн-кеткенди эске түшүрүүлөрү, кандайдыр бир жыйынтыкка келүүлөрү, тамашалуу, суроолуу көз караштары, каалоо-тилектери десек болот.

Эпистолярдык формадагы ырлардын кийинки тенденциясы – “Кат түрүндөгү кайрылуу” ырлары менен менен арноо ырларынын айырмачылыгын ачып көрсөтүүдө билинет. Айталы, А.Осмоновдун “Курбума кат” деген ыры 1946-жылы жазылып, эпистолярдык форманын “Арноо кат” түрүндө жазылган. Анда автор алыссы Фрунзедеги курбусуна кат жазып, өзүнүн жагдай-шартын билдириүүгө далалат кылат. Структуралык жактан бул ыр уч бөлүктөн туруп, анын бириңчисинде автор өзүнүн мейкиндик-мезгилдик алкактагы ордун көрсөтүп, мындай деп жазат:

Келдим курбум, келгениме жарым ай,  
Жарым айдын чайын ичмек бир далай,  
Мени менен кошо ээрчишип кыш келди  
Кала берди Фрунзеде жылуу жай.

Ырдын экинчи бөлүгүндө бул жакка келгендеги максат-милдетин, аткара турган иштерин, дегеле, чыгармачылык жана андагы поэзиянын орду, кызматы жана милдеттери тууралуу ойлорун ортого салат:

Мен келбедин байлык издең бул жакка,  
Байлык – колхоз, кайсы жерде турсак да,  
Келдим, мында, баатыр жигит, ыр учүн,  
Кыш мезгилде жаздай кызмат кылмакка.

Ырдын соңку бөлүгүндө ошол учурдун талаптарына жараша акындык изденүүдөгү чагылдыруунун объектилери, предметтери жана турмуш көрүнүштөрү саналып, аларды алып чыгуу – акындын изденүүсүнөн, дарамет-күчүнөн көз каранды деген бутүм менен жыйынтыкталат:

Ал жаңылык кубатынан акындын,  
Жаза билсек биздин күндүн баатырын.  
Колхоз нанын, жумушчуунун өнөрүн

Улуу акылман кеменгердин акылын [Осмонов, А. Курбума кат [Текст]: ырлар жыйнагы / А. Осмонов. – Бишкек: Улуу Тоолор, 2015. – 1-т.: Ырлар ж-а поэмалар, 322-6].

Чынында, арноо ырларында эпистолярдык формага тиешелүү конкреттүү адресат жок, ошол учун алар эпистолярдык формага кирбейт. Мисалы, А.Осмоновдун “Курбуларыма” аттуу ыры эпистолярдык формага кирбейт. Ошентип, арноо ырлары менен арноо каттарынын айырмачылыгы – адресаттын сезсүз болгондугу эсептелет.

Кыргыз поэзиясындагы эпистолярдык тенденциялардын кийинкиси –кат формадагы “сатиralык кайрылуу” ырларынын колго алынгандыгын айтууга болот. Кыргыз Эл ақыны Б.Сарногоевдин “Мидинге кат” сатиralык поэмасы буга мисал боло алат.

Эпистолярдык формадагы сатиralык кайрылуу ырларынын талаптарына ылайык, “Мидинге кат” поэмасынын баштальышы (зачини) төмөнкүдөй:

Билинбей кетти кабарың,  
Мидике кандай абалың?  
Бир топ жыл бирге татканбыз  
Бул жактын тамак-шарабын,  
Бир жүргөн кезди эстесем

Бүркөлөт ачык кабагым [Сарногоев, Б. Мидинге кат

[Текст] / Б. Сарногоев // Ашуудан берген отчетум. Ырлар ж-а поэмалар. – Фрунзе, 1982.–130-б.].

Мында адресат менен учурашуу талабы мында так сакталган. Кат эссиин кайрылуусу ишенимдүү тону, өкут аралашкан ички сезимдери ачык байкалат. Стилдик жактан алганда, каарманга болгон терең урматы, “бир жүргөн кездери” менен “бүркөлгөн ачык кабагынан” ачык баамдалып турат.

Поэма ыр түрүндөгү кайрылуу каттарынын төмөнкүдөй спецификасына шайкеш келет:

Чыгарманын мазмуну адабиятчы-сынчы К.Даутовдун сезү менен айтканда, “...сыртынан тамашалуу туюлуп, бир окуганга женил кабыл алынганы менен ичинен олуттуу, көп маселелер жөнүндө чекенди бекем таянтып олтургузуп, терең ойлонто турган поэма. Анда шаттык менен кайгыга, жениш менен утулушка, трагедия менен оптимизмге толо түркүн-туркүн кайчылаш тагдырлар бар. Болгондо да алар чыгармачыл адамдардын тагдырлары” [Даутов, К. Акындын акындыгы [Текст] / К. Даутов // Кыргызстан маданияты. – 1982. – 4-нояб., 4-б.].

Ооба, “Мидинге кат” поэмасында акындын чыгармачылык жаатындағы калемдештери, замандаштары кайрылуунун өзөгүн түзөт. Поэманын тексти диалогто чакырык таштаган монологто дал келет. Чыгарманын темасы - адам тагдырларын баяндо болсо, композициялык курулушу өткөндөгү жана учурдагы ал-абалды чагылдырууга негизделет.

Кыргыз поэзиясындагы эпистолярдык тенденциялардын кийинкиси –катка жооп иретинде жарык көргөн чыгармалардын жаралышы менен байланыштырса болот. Мисалы, “Мидинге кат” поэмасынын таасиринде Кыргыз Эл ақыны Э. Ибраев “Мидинден кат” сатиralык поэмасы 1993-жылы жарык көрөт. Поэманын максаты – адабияттагы шарттуулукту эске алуу менен “аркы дүйнөгө” узап кетишкен өнөр ээлеринин жагдай-шартынан кабар берүү аркылуу тириүүлүктүн баркбаасын, өмүрдүн көз ирмемдигин, адал менен арамдын чегин ачып көрсөтүүгө багытталат. Поэманын идеясында – жеке тагдырды баалоо, эмгекти даңазалоо, бекерчиликти, аракечтикти сынга алуу көрүнүштөрү жатат.

“Мидинден кат” – эпистолярдык форманын “жооп кат” түрүнө ылайык учурашуу, жагдай-шартты билдириүү, өткөн күндөргө кайрылуу, риторикалык суроо, диалогто чакырык таштоо жана коштошуу сыйктуу талаптарды камтыйт. Поэмадагы “учурашуу” “Мидинге каттын” баштапкы сантарын кайталап айтуу менен, ушундай суроо салган ақын иним аманбы деп мындаicha келтирилет:

Аманбы иним, Байдылда,  
Аганды эстеп кайтырба,  
Каңырыкты түтөтүп,  
Кайратындан тайгылба,  
Элиндин болуп эрмеги,

Эсен-соо жүргүн айлында [Ибраев, Э. Мидинден кат [Текст] / Э. Ибраев // Эсенгүл Ибраев / түз. М. Касымгелдиева. – Бишкек, 2020. – 43-т. – 578-603-б. – (“Окурмандын китең текчеси” сер.), 578-б.].

Албетте, поэма Э.Ибраевдин сатира жанрындағы бир топ жылдык тажрыйбасынын жемиши. Андыктан, поэмада жумшак сатира, юмор, курч сарказм аралашып, академик А. Акматалиевдин пикиринде: “Кыргыз сатирасынын салтын, Ж. Турусбековдун, Р. Шүкүрбековдун жана Мидин Алыбаевдин көчүн улантып кыргыз адабиятына чоң салым кошкон” [Егимбаева, С. Мезгил күүсү – Э. Ибраевдин поэзиясында [Электрондук ресурс] / С. Егимбаева. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44068387>. – Загл. с экрана. – Кирүү күнү: 18.10.2023.].

Поэманын мазмунунда чыгармачыл адамдар, алардын жасап, жашап кеткен тагдырлары эриш-аркак берилип, эпистолярдык форманын “жагдай-шартты билдириүү” талабына шайкеш келет. Осмонкул, Калык, Алымкул баштаган алптардан тартып, Саякбай, Карамолдо, Муса, Атайлардын аткарған иштери сыйпатталат.

Поэманын соңку бөлүгү кол тамга койгон кат эссиин так көрсөтүү менен мындаicha жыйынтыктаат:

Ичип жүрүп тириүндө,  
“И другиеге” илинген,  
Арбактык салам деп билгин,  
Аларча көрүстөнүндө жаткан

Алыбай уулу Мидинден! [Ибраев, Э. Мидинден кат [Текст] / Э. Ибраев // Эсенгүл Ибраев / түз. М. Касымгелдиева. – Бишкек, 2020. – 43-т. – 578-603-б. – (“Окурумандын китеп текчеси” сер.), 602-б.]

Көрүнүп турғандай, аталган поэма адабияттагы көркөм шарттуулукту туу тутуп, чыгармачыл адамдардын тағдырларын баяндоону максат кылган, эпигсолярдык форманын “Жооп кат” түрүнө дал келген сатиркалык кайрылуу мазмунундагы поэмалардын бири.

Кыргыз калемгерлеринин эпистолярдык формага кайрылып, көркөм ыкма катары кызыгууларынын башаты профессионал жазма адабият жаңыдан түптөлө баштаган мезгилдерге барып такалат. Анткени, адабияттын алгачкы карлыгачтарынын бири Сыдык Каравеевдин “Эркисиз күндөрдө” повестинде кат формасы ыктуу колдонулат. Повесттин башкы каармандары Жунуш менен Жыпардын ички сезимдеринин өнүгүшүүн автор дал ушул формада чагылдырат.

Чыгармадагы каттар мазмундук жактан ашыктык катынын үлгүсүнө дал келет. Аны ашыктык катына гана таандык болгон бир нече спецификалуу белгилер тастыктап турат. Айталы, учурашуу талабы, ал абалды билдириүү талабы, сүйгөнүнө сыр ачуу, сезимдердин тунуктуугун билдириүү, абзац менен башталган жаңы ой жана башка. Эгерде, С. Каравеевдин “Эркисиз күндөрдө” повестиндеги эпистола каармандардын образдарын ачып берүү, терендөтүү, бейнесин толук түшүнүү, ички дүйнөсүндөгү өзгөрүүлөрдү, буюккан сезимдерди, аргасыздыкты, айла-амалды, эркти, ишеничи, үмүттү жана күйүттү чагылдыруу үчүн колдонулса, адабиятбызындын калыптануу жылдарында башат алган фантастикалык жанрда да каттардын колдонулушу – аталган форманын актуалдуу болгондугунан кабар берет. Анткени, кыргыз адабиятынын тарыхында К. Эсенкожеевдин ысымы – фантастикалык чыгармалардын баштоочусу катарында калды.

Жазуучунун “Үчүнчү шар” ангемеси “Асмандан алыска кат” жаззу эпизоду менен башталып, чыгарманын каарманы анда учуучу шар жасап, адегенде, итин, анын артынан өзү асманга учуп, белгисиздикте жүргөнүн баян этет. Бул жагдай, адам баласынын асманды багындырууга болгон аракеттинен кабар берип, белгисиз мейкиндиктеги кызыктуу окуялар көркөм фантазиянын элегинен өтөт. Сюжеттин өнүгүшүндө баш каарман мурда учурган итине кезигет, аны өз жанына алат,

макулуктун жардамына муктаж болот. Итинин жардамы аркасында жакындарына кат жөнөтүп, атасынан жооп кат алат, акыры ал аркылуу кыйын кырдаалдан күткарыйлат. Демек, К. Эсенкожеевдин бул ангемесинин темасы – белгисиз мейкиндиктерди багындырууда жаш муундун өкүлдөрүнө артыкчылык берүү, “Асыл-таштан, акыл-жаштан” идеясын даңазалоо болуп саналат.

Жанрдык жактан алганда, эпистолярдык форма автобиографиялык мунәздөгү чыгармаларда да орун алган. Мисалы, М. Элебаевдин “Узак жол” романында да кат формасы кездешет. Аталган романын өзү автобиографиялык-монологдук башталыштагы роман, же адабиятчы-сынчы К. Асаналиевдин белгилешинде “...чыны менен кыргыз прозасыннан дагы реалисттик психологизмдин башталмасында турган” чыгарма катары мүнәздөлөт [Асаналиев, К. А. Көркөм нарк [Текст] / К. Асаналиев. – Фрунзе: Кыргызстан, 1988. –, 170-б.].

Эпистолярдык форманы прозалык туундуларда колдонуу – чыгармачылык таасирлерден улам боло турғандыгын адабиятчы-сынчы К. Асаналиев баса белгилейт. Себеби, ал айрым калемгерлердин өз чыгармаларын адабий байланыштагы таасирленүү жагдайы менен жараткандыгын конкреттүү мисалдар менен ачыктайт. Айталы, белгилүү акын, жазуучу Р. Шүкүрбековдун 1950-жылы басылып чыккан балдарга арналган “Салам кат” ангемесинде эпистолярдык форма пайдаланылган. Ангеменин башкы каарманы – Баартыбек Балбаев. Ал өз жагдай-шартын билдирип, чоң атасына кат жазат. Бул мотивди адабиятчы К. Асаналиев А. П. Чеховдун “Ванька” ангемеси менен салыштырып, экөөнүн ортосундагы байланышты, сюжеттик окшоштуктарды жогоруда белгиленген “таасир” маселеси менен тогоштурат.

Кыргыз адабиятында эпистолярдык форманы ыктуу пайдаланган авторлордун ичинен Ч. Айтматов өзгөчө орунда турат. Анткени, калемгердин көптөгөн чыгармаларында эпистолярдык форма кездешет. Калемгердин “Саманчынын жолу” повестиндеги “Майсалбектин каты” өз алдынча анализге татыктуу кат. Тематикалык жактан алганда, бул кат “Кайрылуу катына” кирет.

Повесттин образдар системасын талдоого алган адабиятчы-илимпаз Л. Укүбаева чыгармадагы Жайнак менен Майсалбектин образдарын автор “ойду берүүнүн зарылдыгына жараша гана тартат”, - деп белгилеп, “...эпизоддук каармандар экендигине карабастан, алардын образдары эсте калаарлык индивидуалдуулукка ээ болуп турушат”, - деп мүнәздөйт [Укүбаева, Л. Чынгыз Айтматовдун каармандарынын көркөм дүйнөсү: Адабий макалалар [Текст] / Л. Укүбаева. – 2-бас. – Бишкек: Туарар, 2008. –, 123-б.]. Дал ошол индивидуалдуулукту камсыздаган

көркөм каражаттардын бири – эпистолярдык форма экендигин баса белгилешибиз абзел. Калемгер чыгармадагы айрым каармандарга кенири орун бербегени менен алардын “чакан” образына бүтүндөй мезгилдин “жүзүн” сыйдырып, доордун “күрөө тамырын” бастырат.

Чынында, Майсалбектин каттын төрөндөн талдай келгенде, аталаң мүнәздөмөлөрдүн мазмуну алда канча кеңейип, каармандын образы толук кандуу чыга келет. Майсалбектин катты чыгармада бир нече маанилүү маселелерди чечүүгө багытталган. Бул үчүн эпистолярдык форманын “Кайрылуу катына” таандык талаптардын негизинде анализ жүргүзүү талапка ылайык.

Кыргыз адабиятында тарыхында бир эле каттын негизинде бүтүндөй повестти жаратуу Ч.Айтматовдун “Биринчи мугалим” повестинде ишке ашырылган. Чыгарманын сюжети – сүрөтчүнүн баяндоосуна негизделет. Балким, “Биринчи мугалимдеги” көнүл ёйткөн көптөгөн сырларды ачууда автор кат формасынан бөлөк баяндоо ыкмаларын ылайык көрбөгөндүр... Мүмкүн, эпистолярдык форманын автобиографиялык башаты, мемуардык мүнөзү повесттеги окуяларды сүрөтчүнүн эмес, Алтынай Сулайманованын жең тагдырына байланап чагылдырууга негиз болгондур... Кандай болгон күнде да, чыгарманын каттын негизинде жазылышында шек жок.

Эгерде жазуучунун “Жамийла” повестине кайрыла турган болсок, автор анда Садыктын катты аркылуу бир топ маанилүү маселелерди чечип алуу максатын көздөгөн. Адабиятчы А.Кадырмамбетованын баамында: “Тилекке каршы, анын каттары дайыма бири-бирине көндөй окшош, езүмдүк жеңе ою жок, калыпка салынган, жансерек каттар”, - деп мүнәздөөгө жол ачат. [Айтматовду кайрадан окуганыбызда: “Жамийла” [Текст] // Айтматов окуулары – 2017. Эл аралык илимий-практ. конф. материалдары. – Бишкек, 2018., 24-б.]

Чыгармадагы бир кат эпистолярдык форманын “Амандык кат” түрүнө дал келгени менен, анын мазмуну Жамийладан бөлөк каармандарга, айрыкча энелерине майдай жагып турганына карабастан, баш каармандын тагдырын талкалап, Жамийланы езгөрүүгө дуушар кылган “жансерек кат” каттары мүнәздөөгө жол ачат. Ал гана эмес, бул кат баш каарманды өз бактысы үчүн күрөшкө жетелеп, ааламда жок чоң сүйүү таап, бардык тоскоолдуктарга карабай басып кетүүгө жетелеген көркөм каражаттын милдетин аткаралат.

Ч.Айтматовдун чыгармачылыгында эпистолярдык форманын езгөрүүгө учураган түрү, же каттын электрондук үлгүсү колдонулган чыгарма – “Кассандра тамгасы” романы. Дегенибиз, чыгармада катты жөнөтүү ыкмасы езгөрүп, мурдагыдай кагаз-конверт эмес, атайын тех-

никалык аппаратынын (фактын) жардамы аркасында ишке ашырылат. Автордун айттайын деген ою чыгармадагы Филофейдин Рим папасына жиберген каттына сыйдырылган. Кат музмуну боюнча “Кайрылуу катынын” түрүнө кирет. Бүткүл адамзатка кайрылган чакырыкты автор өзүн космос монахы атаган Филофей деп атаган, чыныгы турмуштагы аты Андрей Крыльцовдун «Трибюн» газетасына жөнөткөн эпистолярдык формасы аркылуу ишке ашырууну көздөгөн.

Филофейдин катты – кайрылуу каттарынын бир нече спецификалуу белгилерин өзүнө камтып, төмөнкүдөй учурашуу талабы менен башталат: “Азырети улугум”. Көрүнүп тургандай, кайрылуунун өзүндө эле Орто кылымдагы дин канондорунун арааны жүрүп турган маалда башшат алган каттагы саламдашуу салтынын езгөрөн түрүн эске түшөт. Анткени, ал учурда кат жазуу салтында, адегенде, адамдын ысымын атабай туруп, анын даражасын, барк-баасын көкөлөтүп мактап, каттыры улук диний төбелдөрдүн алтындаи убактысын алгандыгы учун баш уруп кечирим сурал, колуна тооп кылып, андан соң саламдашуу талабы аткарылган. Каттын “маалыматтык бөлүгүндө” Рим папасына кайрылуунун себептери, диний ишеним, анын ичинде католик чиркөөсүнүн христиан дининдеги орду, адамзаттын ашынып бараган көйгөйлөрүнүн бири – аборта маселесинин оң-солу тууралуу айтылат.

Жыйынтыктап айтканда, “Кассандра тамгасындагы” Филофейдин катты маалыматтык, фатикалык, өзүн-өзү презентациялоо жана экспрессивдүү функцияларды камтып, чыгарманын окуяларын бүтүндөй кыймылга келтирип, каармандардын образдарын төрөндөтүп, мазмундук жактан “Кайрылуу каттарынын” катарын толуктап турат.

### 3.2. Кыргыз адабиятындагы эпистолярдык форманын көркөм функциялары.

Адабияттын тарыхында эпистолярдык форманын колдонулушу конкреттүү коомдук-саясий кырдаалдар менен тыгыз байланышта болгондугун көрөбүз. Айталы, Улуу Ата Мекендиң согуш бүткүл совет адабиятынын өнүгүү жолун мекенчилдикке буруп, кат – тыл менен фронтту байланыштырган негизги каражатка айланат. Демек, согуш маалындагы эпистолярдык чыгармаларды анализге алууда уч жагдайды эске алуу зарылдыгы келип чыгат:

1. Согушка катышып, аман-эсен катып келген калемгерлердин чыгармачылыгындагы эпистолярдык форма. Булардын катарында ардагер-калемгерлер Т.Үмөталиевдин “Фронттон кат”, Р.Шүкүрбековдун “Фронттогу агаларыма”, У.Абдукаимовдун “Майдан” романы ж.б. чыгармаларга кайрылуу зарыл. Айталы, ардагер акын Темиркул Үмөталиевдин “Фронттон кат” деген ыры эпистолярдык форманын “Суроолуу

кат” түрүнө кирет. Анткени, мында акын өз жагдай-шартынан мурда алыстагы үй-бүлөсүнөн кабар алуу максатын көздөйт. Катта асыл жарынын иштермандыгы, камкордугу, күйүмдүүлүгү эске салынат.

2. Согуштан кайтпай калган акын-жазуучулар Мукай Элебаевдин “Ала-Тоого кат”, Жусуп Турусбековдун “Кат”, Кусейин Эсенкоюевдин “Алыстан кат”, Жума Жамғырчиевдин “Солдаттын саламы”, “Сен эсимде”, “Ала-Тоого кат” өндүү эпистолярдык формадагы ырларын талдоо маанилүү. Мисалы, М.Элебаевдин эпистолярдык формадагы “Согуштан кат”, “Ала-Тоого кат” деген мыкты ырлары бар. “Ала Тоого кат” – 1942-жылдын 10-июлунда жазылган. Ырдын темасы акындын туулган жерине болгон сагынычын, кусалыгын камтып, бир кезде ёт-көн балалыгын, өсүп чоңойгон жерлерин эске алуу менен башталат:

Арт жагымды карасам,  
Айчылык алыс жер калды.  
Бейли кенен, колу март,  
Берекем жыргал эл калды.  
Калкылдап сузуп кайгысыз,  
Каз, өрдөк жүргөн көл калды.  
Айланайын, Ала-Too,  
Узакка кеткен баландан

Угарсың кийин кабарды [Ала-Тоого кат [Текст] // Мукай Элебаев / түз. Омор Сооронов. – Бишкек, 2015. – 3-т. – 76-б.].

3. Тылда эмгектенип, бирок согуш тууралуу жазган акын-жазуучулардын чыгармачылыгындагы эпистолярдык форманын табиятын анализдөө. Мында Аалы Токомбаевдин “Сүйгөнүмө кат”, Түгөлбай Сыдыкбековдун “Биздин замандын кишилери”, Чыңгыз Айтматовдун “Жамийла”, “Саманчынын жолу” сындуу чыгармаларына токтолдук.

Эпистолярдык форманын функциялары жалпы жонунан эки маанилүү топко жиктелет:

- Өзөктүү функциялар;
- Кошумча функциялар.

Өзөктүү функциялардын ичинен маанилүү орунда коммуникативдүү функция турат. Анткени, кат өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн дал ушул кызматка топтойт. Эпистолярдык форма адресат менен адресанттын жан дүйнөсүнө таасир этүү менен эки тарафтын байланышына шарт түзөт.

Албетте, каттардын башкы милдети кат алышкан тарафтардын ортосундагы маалымат алмашуу процессин камсыздоо болуп саналат. Маалымат алмашуунун мазмуну кат алышуучулардын мамилелеринен, макамынан жана максатынан көз каранды.

Экспрессивдүү функция көбүнчө көркөм-эстетикалык функция менен айкалышта берилет. Өз кезегинде, аталган кызмат да эпистолярдык форманын өзөктүү кызматтарына кирет. Көркөм-эстетикалык функция кайрылуучунун коммуникативдик милдеттеринин аркасында ишке ашат – көркөм каражаттарды колдонуу менен идеяны жандуу жана колориттүү ишке ашыруу жана аны адресатка жеткирүү милдеттерин аркалайт.

Жыйынтыктап айтканда, каттардын функциялары – адамзаттын маданий чөйрөдөгү болуп жаткан процесстеринин чагылышы ката-рында карапат. Ошондуктан, кат жазуу өнөрүнүн мындан аркы өнүгүшүү кандай болот? Кат жазуу – прогрессивдүү системалардын бирине айланабы? Бул өндүү суроолордун келип чыгышы да мыйзам ченемдүү көрүнүш.

## КОРУТУНДУ

Диссертациянын максатына ылайык, кыргыз адабиятындагы эпистолярдык форманын өнүгүү тенденцияларын ачып көрсөтүүдө төмөнкүдөй натыйжаларга ээ болдук:

1. Илимий иштин биринчи бабы эпистолярдык форманын изилдениш тарыхына байланыштуу эмгектерди анализдөөгө арналды. Анда, антика дооруна мүнөздүү болгон б.з.ч. “Каттардын типтери” жана “Муун тууралуу” деген эмгектер талдоого алынды. Орто кылымдагы эпистолярдык форманын өнүгүшүнде эки тенденция (чиркөө башчыларынын диний каттары, сенитенталдык адабияттын жанданышы) баса белгиленди. Кайра жараптуу дооруна мүнөздүү болгон эпистолярдык тенденциялар эки жагдай-шарт аркылуу көзгө урунуп, XVII–XVIII кылымдардагы интеллектуалдык баарлашуунун ыкмасы катары жана каттын стилдери боюнча атайын эмгектердин жарык көрүшү (Н.Г.Курганов “Письмовник”, “Новом и полном письмовнике, или всеобщем секретаре, содержащим в себе письмо: известительные, советы подающие, обличительные...”, “Сборник советов и наставлений”, “Жизнь в свете, дома и при дворе”) менен коштолгон. Аталган эмгектерде каттардын жанрдык табияты бир системага келтирилип, анын жеке өзүнө гана таандык белгилери иштелип чыккан. Күндөлүк турмушта колдонулган каттардын алкагын кеңейтүү аракеттери көрүлүп, кат аркылуу философиялык, публицистикалык жана дидактикалык жана адабий тексттерди жазууга мүмкүндүк түзүлгөн.

2. Эпистолярдык форманын генезисин, өнүгүү этаптарын анализдөө биринчи баптын экинчи бөлүмүндө карапат, анда эпистолярдык

форманын келип чыгышы, негизинен, адам баласынын маалымат берүү аракети менен коштолуп, алгачкы кат жазууга умтулган адам баласынын алгачкы аракеттери, дүйнө түшүнүктөрү, анчылыгы, турмуштиричилиги, жоокерчилиги аскага, ташка, чопого, жыгачка, бамбукка, папируска чегилген сүрөттөрдө, эпитафияларда сакталып калғандыгы баса белгиленди. Тарыхта пиктография деген атальшака ээ болгон таштагы жазуулардын, орто қылымга таандык болгон Орхон-Енисей жазуулары мисал катары тартылды. Ал эми қыргыз адабиятындагы аталган форманын генезиси элдик оозеки чыгармачылыкта, орто-турк адабиятында, Орхон-Енисей жазма эстеликтеринде жана жазгыч ақындар чыгармачылыгында жаткандыгы конкреттүү мисалдар менен берүү аракети көрүлдү.

3. Қыргыз адабиятындагы эпистолярдык форманын колдонулуш өзгөчөлүктөрүн талдоого алуу да илимий ишибиздин негизги милдеттеринин бири болчу. Бул мааниде қыргыз адабиятынын алгачкы туундуларында эле эпистолярдык форма алгылыктуу болуп, калемгерлердин чыгармачылыгында колдонулгандыгы С.Карачевдин “Эркисиз күндөрдө” повестинин негизинде ачылып берилди. Ошол 1920-30-жылдардагы адабияттын өнүгүү жолунда эпистолярдык форма проза, поэзия жанрларында ийгиликтүү колдонулгандыгы, ошентсе да, социалдыксаясий қырдаалга жараشا, эпистолярдык форманы колдонуунун ээ эле актуалдуу учур – Улуу Ата Мекендик согуштун учурна дал келгендиги А.Токомбаевдин “Сүйгөнүмө кат”, Ж.Жамғырчиевдин “Солдаттын саламы”, “Сен эсимде”, “Ала-Тоого кат”, Т.Үмөталиевдин “Фронттон кат”, Р.Шүкүрбековдин “Фронттогу агаларыма”, М.Элебаевдин “Ала-Тоого кат”, К.Эсенкожеевдин “Алыстан кат”, Жусуп Турусбековдин “Кат”, өндүү чыгармаларын талдоонун негизинде ишке ашырууга аркет жаслды.

4. Экинчи главанын экинчи бөлүмүндө жеке адабий каттардын спецификасы талдоого алынды. Мында адабий каттардын термин катары мааниси, эки эки тараптуу колдонулушу, адабий каттардын жазылуу жагдайлары белгиленди. Натыйжада, адабий каттар қыргыз ақын жазуучуларынын чыгармачылык тағдырында кенири пайдаланылган, алардын жан дүйнөсүн, мурда белгисиз болгон адабий факты-материалдарды, чыгармачылык байланыштарды, ички сезидерди камтыган ар тараптуу максатка ээ болгон көрүнүш экендиги ырасталды. Мисал катары, М.Элебаевдин, А.Токомбаевдин, А.Осмоновдин, Т.Сыдыкбековдин чыгармачылыгындағы адабий каттар көлтирилди.

5. Үчүнчү бап қыргыз адабиятындагы эпистолярдык форманын поэзия, проза жанрындағы колдонулуш өзгөчөлүктөрүнө арналган-

дыктан, мында поэзиядагы эпистолярдык тенденциялардын ичинен лирикалык кайрылуу багытындагы ырлардын колго алыныши, сатирадылык кайрылуу ырларын жазууга түрткү болушу А.Токомбаевдин “Жооп кат”, Б.Сарногоевдин “Мидинге кат”, “Ачык кат”, Э.Ибраевдин “Мидинден кат” поэмаларынын мисалында ачып көрсөтүү аракети көрүлдү.

6. Ал эми прозадагы эпистолярдык тенденцияларга кат формасынын образдар системасында, чыгарманын сюжеттик өзөгүндө, структуралык системасында олуттуу роль аткара тургандыгы Т.Сыдыкбековдин “Биздин замандын кишилери”, К.Баялиновдин “Кел боюнда”, К. Жантөшевдин “Эки жаш”, Чыңгыз Айтматовдин “Жамийла”, “Саманчынын жолу”, “Биринчи мугалим”, “Кассандра тамгасы”, К.Ашымбаевдин “Бой тумар” ж.б. чыгармалардын негизинде талдоого алуу аракети көрүлдү.

Қыргыз адабиятынын проза жанрында эпистолярдык форма сюжетти өнүктүрүүдө, композициялык курамда, образдарды ачып берүүдө, терендөтүүдө кенири колдонулгандыгы С.Карачевдин “Эркисиз күндөрдө”, Т.Сыдыкбековдин “Биздин замандын кишилери”, К.Баялиновдин “Кел боюнда”, К.Жантөшевдин “Эки жаш”, Чыңгыз Айтматовдин “Жамийла”, “Саманчынын жолу”, “Биринчи мугалим”, “Кассандра тамгасы”, К.Ашымбаевдин “Бой тумар” чыгармаларынын мисалында анализге алынды. Натыйжада, бул чыгармалардын мазмунунда “Арыз каттары”, “Арман каттары”, “Сүйүү каттары”, “Коштошуу каттары”, “Эскерүү каттары”, “Суроолуу каттар”, “Жооп каттар”, “Өтүнүч каттар”, “Сураныч каттар”, “Ыраазылык каттар”, “Жектөө каттар”, “Түшүндүрүү каттар”, “Акарат каттар”, “Айып каттар”, “Өкүм каттар”, “Жарлык каттар”, “Жансерек каттар” жана башка түрлөрүнүн колдонулгандыгы аныкталды.

Жыйынтыктап айтканда, қыргыз адабиятындагы эпистолярдык форма адабияттын өнүгүү тарыхы менен бирге жашап, өзүнө тиешелүү белгилери калыптанып, адабий чыгармачылыктын ар кыл түрлөрүндө кенири колдонулуп келген өз алдынча жанр. Изилдөө көрсөткөндөй, анын жанрдык табиятына буга чейин көнүл бурулбаганы менен ал адабий-көркөм чыгармалардан орун алып, өз максат-милдеттерине жараша конкреттүү милдеттерди аткарып келген.

Мезгилдин өтүшү менен аталган жанр баштагыдай актуалдуу болбой, формалык жана мазмундук, структуралык-системалык жактан өзгөрүүгө дуушар болду, трансформацияга учуралды. Буга түрткү болгон илим менен техниканын өсүшү адам баласынын коммуникациялык ишмердүүлүгүндө жаны мүмкүнчүлүктөрүн сунуштап, баштагы-

дай катты кагазга жазуунун зарылдыгы жоголду, мааниси эскирип, маалымат алмашуунун жаңы формаларына орун бошотту. Техникалык лексикондо SMS, Skype, WhatsApp, Messenger, социалдык түйүн, электрондук почта сындуу түрлөрү актуалдуу боло баштады. Булар маалыматты ыкчам, тез, көз ирмемде жеткиргени менен, кагаз каттары тартуулаган толкундануу, ички сезимдерди ойготуу, күтүү, үмүт сыйктуу ынак сезимдерди сүрүп чыгарды. Айрыкча, социалдык тармактарда сез кылууга арзыбаган “Шакаба каттары” пайда болуп, өткөн доордогу каттардан кабары жок азыркы жаш муун үчүн көңүл ачуунун куралына айланды. Андайды туурап жазуу, жазганын башкаларга бөлүшүү тенденциясы орун алды.

Эгерде, каттын башатын түзгөн байыркы таштагы символдордун милдетин азыркы маалымат мейкиндигинде кең-кесири колдонулуп жаткан женил-желпи смайлектер аткарып жаткандыгы – сез ордуна жооптун, жооп ордуна белгини колдонуу тенденциясын күчүнө көлтириди. Мындай тенденция байыркы башатка кайтуу, символдор аркылуу маалымат берүү көрүнүшүн ақырындык менен актуалдуулукка айландырып бара жаткансыйт. Азыркы жаштардын катарылуу кыска сүйлөшүп, белгилер аркылуу баарлашууга жасаган аракеттери мына ушундай тыянак чыгарууга түрткү берет.

## ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР

Диссертациядан алынган илимий жыйынтыктар кыргыз адабиятынын жаңы баскычта иликтенишине олуттуу кошумча болуп бере алат. Ошондуктан, бул темага байланышкан төмөнкү багыттар боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүүгө болот:

1. Эпистолярдык форманын генезисин түзгөн “сүрөттүү каттардын”, же таш жазма эстеликтеги каттык маанини туюундурган символдук белгилердин колдонулуш өзгөчөлүктөрү.

2. Элдик оозеки чыгармачылыктын жанрлар системасындагы эпистолярдык форманын табияты.

3. Ақындар жана жазгыч ақындар поэзиясындагы эпистолярдык форманын колдонулуш өзгөчөлүктөрү.

4. Азыркы кыргыз адабиятындагы трансформацияланган каттардын көркөм чыгармачылыктагы колдонулуш өзгөчөлүктөрү.

5. Кыргыз адабиятындагы ақын-жазуучулардын адабий каттарынын көркөмдүк өзгөчөлүктөрү.

Диссертациянын негизги жоболору төмөнкү эмгектерде чагылдырылды:

1. Ажыбаев, А.Ш. “Эркисиз күндөрдөгү” эпистола [Текст] / А.Ш.Ажыбаев// КРУИАнын Кабарлары. – 2022. – №2. – 122-126-6. <https://elibrary.ru/item.asp?id=49772351>
2. Ажыбаев, А.Ш. “Б.Сарногоевдин чыгармачылыгындагы эпистолярдык форманын орду” [Текст] / А.Ш.Ажыбаев // КР УИА нын Кабарлары. – 2022-жыл. – № 2. – 34-38-6. <https://elibrary.ru/item.asp?id=50178715>
3. Ажыбаев, А.Ш. Улуу Ата Мекендик согуш мезгилиндеги эпистолярдык форманын кыргыз адабиятындагы колдонулуш өзгөчөлүктөрү [Текст] / А.Ш.Ажыбаев// КР УИА нын Кабарлары. – 2023-жыл. - № 2. – 103-109-6. <https://elibrary.ru/item.asp?id=53699886>
4. Ажыбаев, А.Ш. Кыргыз адабиятындагы эпистолярдык форманын башат-булактары [Текст] / А.Ш.Ажыбаев // БГУ жарчысы. – 2023. - №2(64). – 55-159-6. <https://elibrary.ru/item.asp?id=54680148>
5. Ажыбаев, А.Ш. “Кыргыз адабиятындагы эпистолярдык форманын типтери” [Текст] / А.Ш.Ажыбаев // Б.Осмонов атындагы ЖАГУнун Жарчысы. – 2023. – №3.
6. Ажыбаев, А.Ш. “Кыргыз адабиятынын проза жанрындагы эпистолярдык форма” [Текст] / А.Ш.Ажыбаев // Alatoo Academic Studies. – 2023. - №3. – 191-204-6. <https://elibrary.ru/item.asp?id=54881646>
7. Ажыбаев, А.Ш. “Генезис эпистолярной формы” [Текст] / А.Ш.Ажыбаев // «Международный журнал гуманитарных и естественных наук». – 2023. – № 9-2 (84). – 7-10-66. <https://elibrary.ru/item.asp?id=54680148>
8. Ажыбаев, А.Ш. “Эпистолярная форма в творчестве Ч.Айтматова” [Текст] / А.Ш.Ажыбаев // «Международный журнал гуманитарных и естественных наук». – 2024. – № 1-3 (88). – <https://elibrary.ru/item.asp?id=60235496>

Ажыбаев Артур Шарапидиновичтин “Кыргыз адабиятындагы эпистолярдык форманын өнүгүү тенденциялары” деген темадагы 10.01.01 – кыргыз адабияты адистиги боюнча филология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган кандидаттык диссертациясынын

## РЕЗЮМЕСИ

**Түйүндүү сөздөр:** генезис, каттардын классификациясы, кара сөз түрүндөгү каттар, предметтик кат, сүрөттүү кат, түйүндүү кат, ыр түрүндөгү каттар, эпистола, эпистолярдык форма.

**Изилдөөнүн объектиси:** Кыргыз адабиятындагы эпистолярдык форма.

**Изилдөөнүн предмети:** Калемгердин көркөм фантазиясынын негизинде пайда болгон каттарды анализдөө.

**Изилдөөнүн максаты:** Иштин максаты – кыргыз адабиятындагы эпистолярдык форманын өнүгүү тенденцияларын ар тараптан ачып көрсөтүүде турат.

**Изилдөөнүн методдору:** Тексттерди анализдөө, салыштырма-тарыхый, салыштырма-типовологиялык, аналитикалык-психологиялык, адабий көркөм.

**Изилдөөнүн илимий жаңычылдыгы:** Кыргыз адабиятындагы эпистолярдык форманын табияты алгачкы жолу ар тараптуу, системалуу анализдөөгө душар болду. Т.а. проза, поэзия жанрындагы аталган форманын колдонулуш өзгөчөлүктөрү, башат-булактары жана өнүгүү тенденциялары талдоого алынды.

**Колдонуу боюнча сунуштар:** Диссертациялык иштин материалдары кыргыз адабиятынын системасындагы эпистолярдык жанрды изилдөөнүн бир катар актуалдуу проблемаларын андан ары өнүктүрүүде колдонулушу мүмкүн.

**Колдонуу чойрөсү:** Диссертациянын жобосуна жана жыйынтыктарына ылайык эпистолярдык форманын табиятын андан ары изилдөөгө жардам берет. Алынган натыйжалар жогорку окуу жайларында, орто мектептерде адабият сабагы боюнча курстарды окутууда, илимий окууларды уюштурууда, курстук жана квалификациялык иштерди аткарууда материал болуп бере алат.

## РЕЗЮМЕ

диссертации Ажыбаева Артура Шарапидиновича на тему: “Тенденции развития эпистолярной формы в кыргызской литературе”, представленная на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 – кыргызская литература

**Ключевые слова:** генезис, классификация писем, предметное письмо, прозаические письма, рисуночное письмо, узелковое письмо, стихотворные письма, эпистола, эпистолярная форма.

**Объект исследования:** Эпистолярная формы в кыргызской литературе.

**Предмет исследования:** Письма вымышленных литературных персонажей, сформированных на основе художественного воображения писателя.

**Цель исследования:** Выявить тенденции развития эпистолярной формы в контексте эволюции кыргызской литературы.

**Методы исследования:** Анализ текстов, сравнительно-исторический, сравнительно-типологический, аналитико-психологический, литературно-художественный.

**Научная новизна исследования.** Впервые подвергалась всестороннему и систематическому анализу природа эпистолярной формы в кыргызской литературе. Т.е. проанализированы особенности употребления, происхождение и тенденции развития указанной формы в жанрах прозы, поэзии.

**Предложение по использованию:** Материалы диссертационной работы могут быть использованы в дальнейшей разработке ряда актуальных проблем при изучении эпистолярного жанра в системе кыргызской литературы.

**Область применения:** Помогает дополнительно изучить природу эпистолярной формы в кыргызской литературе. Полученные результаты могут служить материалом для преподавания курсов литературы в высших учебных заведениях, средней школе, организации научных занятий, выполнения курсовых и квалификационных работ.

## SUMMARY

dissertation by Artur Sharapidinovich Azhybaev on the topic: "Trends in the development of the epistolary form in Kyrgyz literature," submitted for the academic degree of Candidate of Philological Sciences in specialty 10.01.01 – Kyrgyz literature

**Key words:** genesis, classification of letters, subject letter, prose letters, picture letter, knot letter, poetic letters, epistle, epistolary form.

**The object of the study:** Epistolary forms in Kyrgyz literature.

**Subject of study:** Letters from fictional literary characters formed from the writer's artistic imagination.

**Purpose of the study:** Identify trends in the development of the epistolary form in the context of the evolution of Kyrgyz literature.

**Research methods:** Text analysis, comparative-historical, comparative-typological, analytical-psychological, literary-artistic.

**The scientific novelty of the research.** For the first time, the nature of the epistolary form in Kyrgyz literature was subjected to a comprehensive and systematic analysis, i.e., the features of use, origin and development trends of this form in the genres of prose and poetry were analyzed.

**Suggestion for use:** The materials of the dissertation work can be used in the further development of a number of topical problems in the study of the epistolary genre in the system of Kyrgyz literature.

**Scope of application:** Helps to further study the nature of the epistolary form in the Kyrgyz literature. The obtained results can serve as material for teaching literature courses in higher educational institutions, secondary schools, organizing scientific classes, completing coursework and qualification work.

Басууга 26.06.2024-ж. кол коюлду.

Кагаздын форматы 60x84 1/16.

Келемү 1,87 б.т. Офсеттик кагаз. Нускасы 100.

---

«Мега Формат» басмасында басылды.